

## **2019-жылдын 4-чейреги жана жылдык жыйынтыктары**

### **Негизги өндүрүштүк жана финансылык жыйынтыктар**

2019-жылы «Кумтөр» кенинде 600 201 унция<sup>1</sup> же 18 668,35 кг алтын өндүрүлдү, 600 231 унция же 18 669,28 кг алтын сатып өткөрүлгөн. Сатып өткөрүүдөн түшкөн жалпы каражат 827,5 млн долларды<sup>2</sup> түздү. «Кумтөрдүн» мамлекеттик бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 2019-жылдагы салымы **14,8 миллиард** сомдон ашты.

*“Кумтөр Голд Компани”, “Кыргызалтын” ААКы жана КР Өкмөтү ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууга ылайык “Кумтөр” кенинде өндүрүлгөн Доре куймаларын Кара-Балта шаарындагы аффинаждык ишканада кайра иштетүү үчүн “Кыргызалтын” сатып алат. Аффинажалган алтын менен күмүштү КР аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз кана “Кыргызалтын” ААКы ээ.*

### **COVID-19 тууралуу маалымат**

«Центерра» өзүнүн кызматкерлеринин, бөдрөтчүлөрүнүн, жергиликтүү калктын жана башка кызыктар адамдардын саламаттыгы менен коопсуздугун биринчи кезекке коюп дайыма көңүл буруп келген жана азыркы COVID-19 вирусу дүйнөгө тарап жаткан учурда бул өзгөчө актуалдуу мааниге ээ. Компания азыркыга чейин өндүрүштү токтотууга же болбосо материалдык-техникалык камсыздоосун үзгүлтүккө учуратууга же терс кесепеттерге дуушар болгон жок. «Кумтөр» жана «Маунт Миллиган» кендери азырынча ишин улантууда, өзгөчө «Кумтөр» кени Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн колдоосу менен ишин улантып жатат.

«Центерра» компаниясы тарабынан COVID-19 вирусун жуктуруунун потенциалдуу жолдорун кыскартуу жана алардын жуктуруп алуусун алдын алуу боюнча так маалымат менен камсыздоо багытында төмөнкүдөй чаралар көрүлүүдө:

- **Пандемияга жана кризистик кырдаалдын жаралышына каршы күрөшүү:** Март айынын башында кризистик кырдаалга каршы күрөшүү боюнча эл аралык топ түзүлгөн. Компания жогорку жана аймактык жетекчилик өкүлдөрүнөн турган бул топ Центерранын глобалдык кризистик кырдаалдарга каршы күрөшүү ишин жетектейт жана компания тарабынан пандемияга каршы иштелип чыккан иш пландар менен кошо жер-жерлерде түзүлгөн кризистик иш пландарын ишке ашырат.
- **Медициналык жана психологиялык колдоо:** Центерра кызматкерлерине COVID-19 вирусу жөнүндө фактылар жана профилактикалык иш-чаралар тууралуу маалыматты жеткизет жана ар бир жетекчини өздөрүнө жана үй-бүлөлөрүнө тынсызданып жаткан кызматкерлерине колдоо көрсөтүүгө чакырат. Өзүн начар сезген же болбосо грипп сыяктуу сиптомдору болгон кызматкерлерге үйүндө калуу сунушталат. Компаниянын баардык объектилерине кирип келе жаткан бардык адамдардын дене табы байланышсыз термометрлер аркылуу текшерилип жана ден соолугу жөнүндө суроолор берилет. Эгерде кызматкерде COVID-19 вирустун белгилери аныкталса, андай адамды изоляциялоо жана транспорттоо тартибин аныктаган атайын стандарттык өндүрүштүк инструкция иштелип чыккан.
- **Эмгек гигиенасы:** Объектилерибиздеги тыгыз жана жыш контакт болгон бардык жайларды, ошондой эле бат-баттан алмашылган же үстүлөрү көп контакт болгон

буюмдарды тазалоо иштери интенсивдүү жүрүүдө. Кендеги турак жай блокторунда Компания тарабынан азык-түлүктөрдүн тазалыгына көңүл бурулуп жана тамак-аш даярдоо талаптары текшерилип турат.

- **Аралыктан иштөө:** Жогоруда белгиленгендей, өз кызматкерлеринин социалдык обочолонуусун сактоо максатында компаниянын борбордук жана аймактык кеңселери убактылуу жабылып жана бүткүл объектилерине ийкем иш режими киргизилди. Үйүндө иштөө мүмкүнчүлүгү бар кызматкерлерге үйдө отуруп иштөө режими сунушталды. Өзүнүн кызматкерлерин туура социалдык обочолонтуу принциптерин кармануу менен компания чогулуштарды виртуалдуу өткөрүү ыкмасына өттү.
- **Иш сапарга чыгууга жана кенге келүүгө чектөө киргизүү:** Компания аба каттам аркылуу жүрүүгө тыюу киргизди. Мамлекеттик саламаттык сактоо органдарынын көзөмөлү астында иш же жеке сапардан келгендер 14 күндүк үй изоляциясына алынат. Андан тышкары, бардык өндүрүш объектилерге чоочун адамдардын кирүүсүнө тыюу салынган: иштеп жаткан кен болобу, курулуп жаткан долбоор болобу, айтоор биздин бардык объектилерге тиешелүү.

### Чалгындоо иштери

2019-жылдын төртүнчү чейрегинде жалпы узундугу 17 777 метрди түзгөн 72 бургулоо скважинасы алмаз бургулоо ыкмасы аркылуу бургуланды, анын ичинде “Хоккей клюшкасы” зонасындагы 3 202 метр тыгыздалып бургуланды, ошондой эле жалпы узундугу 691 метр түзгөн төрт скважина артка циркуляциялоо ыкмасы менен бургуланган. Чалгындоо иштери борбордук карьердин түндүк-чыгыш бортунда, борбордук жана түштүк-батыш карьерлеринин ортосундагы коридордо, ошондой эле Сарытөр аймагында кошумча ресурстарын табуу максатын көздөп, жер кыртышына жакын жайгашкан минералдашуу зоналарын аныктоо үчүн жүргүзүлгөн.

Бургулоо иштеринин натыйжалары менен бургулоо скважиналары жайгашкан маалымат жана «Кумтөр» кенинин картасы ([SEDAR](http://www.sedar.com)) [www.sedar.com](http://www.sedar.com) электрондук издөө жана маалыматтарды талдоо системасына жайгаштырылган жана [www.centerragold.com](http://www.centerragold.com) веб-сайтында жеткиликтүү.

### Таблицада “Кумтөрдүн” негизги өндүрүштүк жана финансылык жыйынтыктары<sup>5</sup> көрсөтүлгөн:

(Башкасы берилбесе, млн USD менен) <sup>3</sup>	31-декабрь менен аяктаган чейрек			31-декабрь менен аяктаган жыл		
	2019	2018	% өзгөрүү	2019	2018	% өзгөрүү
<b>Финансыдагы негизгилер:</b>						
Киреше	<b>200,5</b>	246,9	(19%)	<b>827,5</b>	660,1	25%
Өндүрүштүк чыгашалар	<b>49,6</b>	61,8	(20%)	<b>228,6</b>	209,1	9%
Өндүрүштүк иш токтоо учурундагы чыгашалар	<b>9,1</b>	-	100%	<b>9,1</b>	-	100%

Активдердин эскирүүсү, начардануусу жана амортизациясы	<b>46,6</b>	51,3	(9%)	<b>181,3</b>	154,6	17%
Операциялык ишмердиктин кирешеси	<b>95,2</b>	133,8	(29%)	<b>408,5</b>	296,4	38%
Өндүрүштүк акчалай агым	<b>149,1</b>	149,6	(0%)	<b>376,3</b>	291,0	29%
Жүгүртүү капиталдагы өзгөрүүлөргө чейинки өндүрүштүк акчалай агым <sup>4</sup>	<b>107,1</b>	144,1	(26%)	<b>385,1</b>	345,0	12%
<b>Өндүрүштөгү негизгилер:</b>						
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	<b>28 565</b>	47 965	(40%)	<b>156,439</b>	180,331	(13%)
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	<b>1 716</b>	2 235	(23%)	<b>10,970</b>	7,356	49%
Рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	<b>5,50</b>	3,94	40%	<b>2,91</b>	3,26	(11%)
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	<b>1 322</b>	1 445	(9%)	<b>5,968</b>	6,325	(6%)
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	<b>3,79</b>	5,49	(31%)	<b>3,69</b>	3,29	12%
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)	<b>85,3%</b>	87,5%	(2%)	<b>83,5%</b>	79,3%	5%
Тоо-кен иштерине жумшоолор (тоннасына USD)	<b>1,50</b>	1,12	34%	<b>1,26</b>	1,17	8%
Кайра иштетүүгө жумшоолор (тоннасына USD)	<b>13,48</b>	12,70	6%	<b>12,00</b>	10,65	13%
Өндүрүлгөн алтын (унция менен)	<b>148 523</b>	228 096	(35%)	<b>600 201</b>	534 563	12%
Өндүрүлгөн алтын (тонна менен)	<b>4,62</b>	7,09	(35%)	<b>18,67</b>	16,63	12%
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен)	<b>136 568</b>	203 388	(33%)	<b>600 231</b>	530 448	13%
Сатып өткөрүлгөн алтын (тонна менен)	<b>4,23</b>	6,33	(33%)	<b>18,67</b>	16,5	13%
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы* (унциясына USD)	\$ <b>1,468</b>	\$ 1,214	21%	\$ <b>1,379</b>	\$ 1,244	11%
Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого)	<b>7,8</b>	11,8	(34%)	<b>38,6</b>	43,7	(12%)
Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө)	<b>2,9</b>	2,9	1%	<b>16,0</b>	16,7	(4%)
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) (нак акча)	<b>28,2</b>	26,3	7%	<b>76,5</b>	103,9	(26%)
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) (нак эмес акча)	<b>6,9</b>	9,7	(29%)	<b>20,7</b>	34,9	(41%)
Капиталдык жумшоолор (жалпы)	<b>45,8</b>	50,7	(10%)	<b>151,8</b>	199,2	(24%)
<b>Бир даана өндүрүм чыгымдары:</b>						
Сатылган алтындын унциясына карата өндүрүштүк чыгашалар	\$ <b>363</b>	\$ 303	20%	\$ <b>381</b>	\$ 394	(3%)
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор <sup>4</sup> (унциясына USD)	\$ <b>657</b>	\$ 508	29%	\$ <b>598</b>	\$ 694	(14%)
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор салыктарды кошкондо <sup>4</sup> (унциясына USD)	\$ <b>864</b>	\$ 679	27%	\$ <b>792</b>	\$ 869	(9%)

1 - Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм.

2 - Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

3 - Тегерекөөлөрдөн улам айрым цифралар дал келбеши мүмкүн

4 - «Бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрүнө кирбейт жана Центерранын 2020-26-марттагы пресс-релизинде "Non-GAAP Measures" бөлүмүндө баяндалат

5 - Финансылык көрсөткүчтөр «Центерранын» 2020-жылдын 26-мартындагы пресс-релизине негизделген.

## Финансылык көрсөткүчтөр

2019-жылы Кумтөр өткөн жылга салыштырмалуу кирешелердин жана пайдалардын өсүшүн көрсөттү: алар 25%га жана 38%га өскөн. Көрсөтүлгөн өсүү продукцияларды сатуу көлөмүнүн өсүшүнө, сатыктагы баалардын жогорулашына, ошондой эле продукциялардын бирдигинин өздүк наркынын төмөндөшүнө алтын курамы байыраак кенинин иштетилүүсүнө жана анын

ылгоо пайызынын жогору болуусуна байланышкан. 2019-жылдагы операциялык акчалай агым жогору сатылган баанын, сатылган продукциянын көлөмүнүн өсүшүнөн жана төлөнүүгө тийиш болгон көбүрөөк эсептердин аркасында өткөн жылдагы көрсөткүчтөн 85,3 млн долларга өскөн.

### **Өндүрүш**

2019-жылы Кумтөр № 19 участокто тоо кен иштерин жүргүзүп, № 20 участкаго кыртыш ачуу жана музду жылдыруу иштери менен да алектенди. Бош текти жылдыруу жана кен казып алууну кошо алганда, тоо-кен иштеринин жалпы көлөмү 2019-жылы 156,4 млн тоннаны түзгөн, 2018-жылы ал 180,3 млн тоннаны түзгөн, бул жүк ташуучу жана экскаваторлордун даярдыгына таасир тийгизген жагымсыз аба-ырайынын шарттарына, ошондой эле 2019-жылдын декабрь айындагы тоо-кен иштеринин токтошуна байланыштуу болгон. 2019-жылы «Кумтөр» кениндеги алтын өндүрүү көлөмү 600 201 унцияны түзсө, өткөн жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүчтөр 534 563 унция болгон. Бул жетишкен өндүрүштүн өсүшү №18 жана №19 жумуш зоналарынан алынган алтын курамы байыраак кендин иштетилүүсүнө жана анын ылгоо коэффициенти жогору болуусуна байланышкан. 2019-жылы фабрикага жеткирилген иштетилген кендин орточо алтын курамы 3,7 г/т, ал эми ылгоо коэффициенти 83,5% түзсө, 2018-жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүчтөр 3,3 г/т жана 79,3% түзгөн.

### **Кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, тоо-кен иштерине жумшоолор**

2019-жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 197,6 млн долларды түзгөн, ал эми 2018-жылы ал 211,1 млн долларды түзгөн эле. Тоо-кен иштерин жүргүзүүгө чыгымдар 2019-жылдын декабрындагы тоо-кен иштеринин токтошуна жана жай айындагы начар аба-ырайы шарттарына байланыштуу кен казуу иштеринин көлөмүнүн кыскарышынан натыйжасында төмөндөп кеткен. Бул факторлор дизель майын сатып алууга кеткен чыгымдардын кыскарышына алып келип, бул тетиктери сатып алуу чыгымдарынын өсүшү менен белгиленген.

### **Алтын ылгоо фабрикасынын жумшоолору**

2019-жылдын жыйынтыгында фабрикалык кайра иштетүүгө жумшоолор 71,6 млн долларды түздү, ал эми өткөн жылда 67,3 млн долларды түзгөн эле. Алардын өсүүсү көмүртекти пайдалануу менен кайра иштетүүгө чыгымдардын жогорулашы, жабдууларды пландуу комплекстүү техникалык тейлөөнүн токтошуна байланыштуу (2018-жылы болбой калган), ошондой эле катуу типтеги руданы кайра иштетүүгө байланыштуу чарыктоочу материалдарды жана цианидди сатып алуу чыгымдарына байланышкан.

### **Кен күтүү жумшоолору**

2019-жылдын жыйынтыгы боюнча кен ишканасын күтүү жумшоолору 49,0 млн долларды түздү, ал эми өткөн жылы 51,7 млн долларды түзгөн эле, бул кыскартуу келишимдик кызмат көрсөтүү жана жана лагерди камсыздоого жумшоолору азайгынына байланышкан.

### **Сатып өткөрүлгөн продукцияларды унцияга кайра эсептегенде өндүрүштүк чыгымдар**

Бул көрсөткүч алтын сатуунун көлөмүнүн жана сатылган продукциянын өздүк

наркынын бирдей пайыздык өсүшүнө байланыштуу 2019-жылы 381 долларды, ал эми 2018-жылы 394 долларды түзгөн.

**Негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолор**

Негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолор<sup>4</sup> орто-аралык продуктунун негизинде сатылган продукциянын үнциясына карата саналып, дүң киреше салыгын эсепке албаганда, 2019-жылы 598 долларды түздү, 2018-ж. ушул мезгилинде 694 долларды түзгөн. Бул кыскаруу биринчи кезекте продукцияны сатуу көлөмүнүн өсүшүнө жана тоо-кен иштеринин токтошунунун натыйжасында кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууна жана 2018-жылга 9318 участокто) салыштырмалуу №19 участоктогу кыртыш ачуу иштерин капиталдаштыруун мөөнөтүнөн мурда токтотууга байланышкан. Дүң киреше салыгын эсепке алуу менен бул көрсөткүч 2019-жылы 792 долларды түздү, ал эми 2018-ж. ушул маалында да 869 долларды түзгөн болчу.

**«Кумтөрдүн» 2019-жылдагы салыктары жана башка милдеттүү төлөмдөрү**

<i>Төлөмдүн түрү (АКШ доллары менен)</i>	<i>1-чейрек</i>	<i>2-чейрек</i>	<i>3-чейрек</i>	<i>4-чейрек</i>	<i>Жалпы</i>
Дүң кирешеге салык	10 947 177	29 585 268	23 227 415	44 381 965	<b>108 141 825</b>
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	2 043 231	2 275 790	1 786 724	2 379 163	<b>8 484 908</b>
Жаратылышты өнүктүрүү Фондуна төлөм	-	-	57 400 000	3 700 000	<b>61 100 000</b>
Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна төлөм	-	-	5 000 000	951 665	<b>5 951 665</b>
Экологиялык төлөм	310 000	-	-	-	<b>310 000</b>
<b>Бардыгы</b>	<b>13 300 408</b>	<b>31 861 057</b>	<b>87 414 139</b>	<b>51 412 793</b>	<b>183 988 397</b>
<i>Чейректин соңуна карата АКШ долларынын КР сомунa карата расмий курсу</i>	69,8496	69,4928	69,7039	69,6439	-
<b>Төлөмдөрдүн эквиваленти сом менен</b>	<b>929 028 179</b>	<b>2 214 114 061</b>	<b>6 093 106 443</b>	<b>3,580,587,414</b>	<b>12,816,836,097</b>

*Эскертме: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.*

*Жаратылышты өнүктүрүү Фондуна жана Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна төлөмдөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, «Центерра» жана «Кумтөр» ортосунда 2017-жылдын 11 сентябрда түзүлгөн Стратегиялык келишимине ылайык жана 2019-жылдын 8-июлунда каралган Кошумча төлөмдөрдү эске алуу менен жүргүзүлөт.*

<i>Төлөмдүн түрү (сом менен)</i>	<i>1-чейрек</i>	<i>2-чейрек</i>	<i>3-чейрек</i>	<i>4-чейрек</i>	<i>Жалпы</i>
Кызматкерлердин кирешесине салык	101 803 525	89 661 508	81 957 964	70 960 356	<b>344 383 353</b>
КРдын Социалдык фондуна төлөмдөр	461 734 642	386 137 482	372 087 070	354 457 461	<b>1 574 416 655</b>
Бажы төлөмдөрү	4 353 000	5 710 000	6 465 000	7 355 000	<b>23 883 000</b>
Резидент эместердин кирешесине салык	4 368 386	4 931 646	6 961 372	4 390 675	<b>20 652 080</b>

Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	9 761 878	9 176 628	6 748 696	10 307 758	<b>35 994 959</b>
<b>Бардыгы</b>	<b>582 021 431</b>	<b>495 617 263</b>	<b>474 220 102</b>	<b>447 471 250</b>	<b>1 999 330 046</b>

### Кыргыз Республикасы аймагындагы төлөмдөр

2019-жылы «Кумтөрдүн» КР аймагындагы төлөмдөр (салыктар, аффинаж акысы, товарлар менен кызматтар үчүн төлөмдөр, инфраструктура төлөмдөрү, кайрымдуулук ж.б.) **366,899** млн АКШ доллардан ашты.

Компания иштеген 1994-2019-жылдар аралыгында Кыргызстан аймагындагы төлөмдөр **4 миллиард 141 миллион** АКШ доллардан ашкан.

Млн АКШ доллары менен	2019	1994 – 2019
Салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөр	114,752	1 307,681
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр	22,555	231,681
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	8,485	78,430
Лицензиялар жана уруксаттамалар үчүн төлөм	0,429	4,652
Экологиялык төлөмдөр жана Курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин пайдасына которуулар	0,310	5,919
«Кыргызалтын» ААКсынын пайдасына төлөмдөр	0,313	14,052
Аффинаж үчүн төлөмдөр	5,141	65,215
«Центерранын» акцияларын сатуудан алынган каражат	-	86,000
Дивиденддер	-	93,315
Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар:		
- товарлар жана кызматтар	56,849	891,596
- азык-түлүк	4,175	78,041
КР инфраструктурасына тиешелүү төлөмдөр:		
- электр энергиясы	13,062	205,615
- кен ишканасынан сырткары жолдорду жакшыртуу жана тейлөө	1,549	47,705
- «Тамга - Кумтөр» ЭБЛ	-	41,612
КГКнын кызматкерлеринин таза эмгек акысы	71,724	841,066
Санаториялык дарылануу	-	0,744
Билим берүүнү колдоо, стипендиялар жана окутуу	0,091	6,816
Демөөрчүлүк жардам жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору	1,364	32,637
Өкмөткө социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырууда жардам	-	31,000
Стратегиялык макулдашуу боюнча төлөмдөр	66,100	73,100
Жергиликтүү жамааттарга төлөмдөр боюнча макулдашуу	-	4,400
<b>Бардыгы</b>	<b>366,899</b>	<b>4 141,28</b>

**Кумтөрдүн Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасири**  
Улуттук статистиканын алдын ала маалыматы боюнча:

- «Кумтөрдүн» өлкө ИДПсындагы 2019-жылдагы үлүшү **9,8%**;
- «Кумтөрдүн» өнөр-жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү **20,8%**.

## **Комментарий**

«Центерранын» Президенти жана Башкы кызмат адамы Скотт Перри: «Биз 2019-жылдын декабрында жана 2020-жылдын февралында Кумтөрдө болуп өткөн оор кырсыктарга кандай жагдайлар алып келгенин талдап жатабыз, анткени бул бизге келечекте ушундай окуяларга жол бербөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Биз ар бир кызматкерибиз ишканаларыбызда өз өмүрүнө жана ден соолугуна кооптонбостон, ишеним менен эмгектенип, үйүнө аман-эсен баруусуна жана бул талаптын күн сайын кынтыксыз аткарылуусуна умтулабыз. Биз үчүн мындан артык милдет жок.

«Кумтөр» үчүн бул дагы ийгиликтүү жылдардын бири болуп, анда ал пландуу өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн жогорулата алды. Ошентип, алтын өндүрүшүнүн көлөмү 600 201 унцияны түздү жана муну менен негизги фонддорду колдоого жалпы жумшоолор сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде аралык өндүрүмдүн негизинде 598 долларды түздү, тактап айтканда, алар негизги фонддорду колдоого жалпы чыгымдар үчүн белгиленген төмөнкү чектен дагы аз.

Өткөн бир жарым жыл үчүн биз «Кумтөрдөгү» чалгындоочу бургулоону ишке ашырууга бир кыйла каражат салдык жана жылдын аягына алынган натыйжаларды көрдүк: атап айтканда, карьердин өлчөнгөн жана эсептелген ресурстары кенде 3,3 миллион унцияга көбөйдү жана кендеги 6,3 миллион унцияны түздү, ал эми карьердеги алдын ала бааланган ресурстардын көлөмү кендеги 1,2 миллионго өстү жана кендеги 1,4 миллион унцияга жетти. Азыркы учурда кендин колдонуудагы операциялык планына түзөтүүлөрдү киргизебиз жана 2020-жылдын экинчи жарымында жаңыланган техникалык отчетун жарыялоону мерчемдеп жатабыз.

Бүгүн COVID-19 вирусу жайылып жаткан жагдайда биздин кызматкерлердин коопсуздугу биз үчүн биринчи кезектеги милдет бойдон калууда жана биз бул маселе боюнча жаңы маалыматтарга ылайык иш алып барабыз. Биздин кызматкерлердин социалдык обочолонуусун камсыздоо үчүн компания Торонтодогу башкы кеңсесин жана Бишкек (Кыргыз Республикасы), Принс Джордж (Британдык Колумбия, Канада) жана Анкара (Түркия) шаарларындагы кеңселерин убактылуу жапты, ал эми кызматкерлерин аралыктан иштөөгө өткөздү”.

«Кумтөр» кени Кыргыз Республикасында жайгашып, Борбор Азиядагы батыш компания башкарган эң ири алтын кен. 1997-жылдан бери өндүрүштүк ишмердик башталгандан тартып 2019-жыл, 31-декабрга чейин «Кумтөрдө» жалпысынан **12,6 млн унция** алтын өндүрүлгөн.

«Кумтөр Голд Компани» бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жооптуу «Кумтөр» долбоорунун оператору.

«Центерра» Түндүк Америка, Азия жана дүйнөнүн башка рынокторунда алтын кен өндүрүү, өнүктүрүү, чалгындоо жана сатып алуу менен алектенген канадалык компания жана Борбор Азиядагы эң ири батыштык алтын өндүрүүчүлөрдүн бири. «Центерранын» эки негизги активи – Кыргыз Республикасында «Кумтөр» кени менен Канаданын Британ Колумбия провинциясындагы «Маунт Миллиган» кени бар, жана үчүнчү болуп Түркияда 100% ээлик кылган Өксүт кени өндүрүшүн баштады. «Центерра Голд» акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символунда жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.



**News Release from April 7, 2020**  
*Kyrgyz Republic, Bishkek, Kumtor Gold Company CJSC*

**Кыргыз Республикасы «Кыргызалтын» ААК аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири үлүшүнүн - 77 401 766 акциясынын кармоочусу. 2020-жыл, 7-апрелге карата Кыргызстандын акциялар үлүшүнүн наркы 490 млн доллардан ашты.**

*«Центерра Голд» жөнүндө кошумча маалымат жана толук 2020-жылдын жыйынтыктары боюнча пресс-релиз [www.sedar.com](http://www.sedar.com) SEDAR системасында, [www.centerragold.com](http://www.centerragold.com) жана [www.kumtor.kg](http://www.kumtor.kg) корпоративдик сайттарда жеткиликтүү.*

**Кошумча маалымат үчүн ЖМК менен байланыштар бөлүмүнө кайрылыңыздар.**

**Тел.: (312) 90-07-07; 90-08-08; факс: (312) 90-07-28 [KGC.media@centerragold.com](mailto:KGC.media@centerragold.com)**

**- Соңу –**